

Продукт категориясы:	Жеке адамдар жана юридикалык жактар үчүн мөөнөттүү депозит.
Артыкчылыктары	Аманат 90 күн же андан ашкан мөөнөт (толук үч ай) сакталып турган шартта, депозит келишимин мөөнөтүнөн мурда токтотуу учурунда да кошуп эсептелинген пайыздар жоголуп кетпейт. Пайыздар аманат салынган учурда колдонулуп жаткан тиешелүү пайыздык чен боюнча ай ичиндеги күндөрдүн айкын санына жараша төлөнүп берилет (аманаттарды сактоонун айкын мөөнөтү төмөндө чагылдырылган №10 таблицада көрсөтүлгөн).
Продукттун өзгөчөлүгү	Депозит келишими 360 күнгө тариздетилет (ай ичи 30 күн эсебинде, тиешелүү 12 толук айга). Пайыздар депозит колдонулган айкын мөөнөттүн акырында төлөнүп берилет.
Депозиттин валютасы	KGS; USD; EUR; RUB
Минималдуу өлчөм	5 000 KGS/RUB, 100 USD/EUR
Салымдын кошумча өлчөмү	Каралган эмес.
Узартуу	Эгерде келишимде көрсөтүлгөн мөөнөттүн бүтүшү боюнча депозит талап кылынбаса, келишим узартылбаган (пролонгацияланбаган) катары эсептелинет жана аманат суммасы жана ага чегерилген пайыздар аманат салдуучунун банкта ачылган талап кылуу менен төлөнүүчү эсебинде сакталат.
Мөөнөтүнөн мурда токтотуу	Депозит келишими мөөнөтүнөн мурда токтотулган шартта жана депозит 90 күнгө жетпеген убакыт сакталып турган болсо, депозитке чегерилген пайыздар төлөнүп берилбейт. Жеке адамдар овердрафт ачкан шартта, овердрафтын орду толук жабылган шартта гана депозитти мөөнөтүнөн мурда токтотууга жол берилет.
Кошумча шарттар	Салынган депозит суммасына пайыздар депозит банкка келип түшкөндөн кийинки күндөн тартып чегериле баштайт жана келишим мөөнөтү бүткөнгө чейинки күнү аяктайт. Депозиттик эсептер боюнча пайыздарды чегерүү жана аларды төлөө келишимде көрсөтүлгөн тартипте жана анда белгиленген мөөнөттөрдө ишке ашырылат. Келишимде башкасы каралбаса, пайыздарды эсептөөдө жыл ичи 360 күнгө, ал эми ай аралыгы 30 күнгө барабар эске алынат. Банк тарабынан депозит суммасы келишим мөөнөтү бүткөндөн кийинки күнү кайтарылып берилет. Кардар 12 ай же андан аркы мөөнөткө депозит ачкан шартта, ал өз ыңгайына жараша овердрафты да тариздетиши мүмкүн ("депозитти күрөөгө коюу алдында овердрафты тариздетүү" продуктысынын паспортун кароо зарыл). Шарттары: депозит салуучу банктын тарифтерине ылайык өз тандоосу боюнча төлөм картын ачып, картка овердрафт ыгайлуулугунан пайдалануу мүмкүнчүлүгүнө ээ болот. Суммасы 100 000 АКШ долларын же анын башка валютадагы эквиваленти суммасындагы депозиттерди кабыл алууда анын шарттары банк тарабынан өз алдынча каралат. Депозитке SWIFT системасы боюнча чет өлкө валютасында акча каражаты келип түшкөн шартта (баштапкы сумма, толуктоо суммасы) депозитти мөөнөтүнөн мурда токтотууда операция ишке ашырылган күнгө карата банктын колдонуудагы тарифине ылайык нак акчага айландыруу үчүн комиссиялык төлөм кармалат. Депозит мөөнөтү бүткөндөн кийин акча каражаттарын алган учурда комиссиялык төлөм кармалбайт. Жеке адамдарга салынган депозит Кыргыз Республикасынын 2008-жылдын 7-майында кабыл алынган №78 "Банктык аманаттарды (депозиттерди) коргоо жөнүндө" мыйзамда белгиленген тартипте, өлчөмдө жана шарттарда камсыздандырылууга тийиш.
Депозит салууда талап кылынган документтер	Жеке адамдар үчүн - ID карт (резидент эместер үчүн – чет өлкө паспорту, өлкөдө алты айдан ашуун убакыт болгон болсо, каттоодон өткөндүгүн тастыктаган талон), эсеп ачууга өтүнүч кат, жеке адамдын кардарынын анкетасы, келишим. Эсептешүү эсеби жок юридикалык жактар үчүн эсептешүү эсебин ачуу учурунда талап кылынган документтердин толук топтому. Резидент эместер үчүн – бекитилген документтер тизмегине ылайык документтер талап кылынат.

№10 таблица. «Прогрессия» депозити пайыздык чендер боюнча

Депозиттин сактоо мөөнөтү, айлар боюнча	Депозиттин сактоо мөөнөтү, күндөр боюнча		KGS	USD	EUR	RUB
	дан	чейин	(жылдык %)	(жылдык %)	(жылдык %)	(жылдык %)
3 айга	90	119	3,50%	0,50%	-	3,50%
4 айга	120	149	4,50%	1,00%	-	4,00%
5 айга	150	179	5,50%	1,30%	0,50%	4,30%
6 айга	180	209	6,50%	1,50%	1,00%	4,50%
7 айга	210	239	7,00%	1,80%	1,30%	4,80%
8 айга	240	269	7,50%	2,00%	1,50%	5,00%
9 айга	270	299	8,00%	2,30%	1,80%	5,50%
10 айга	300	329	8,50%	2,50%	2,00%	6,00%
11 айга	330	359	9,00%	2,80%	2,30%	6,50%
12 айга	360		9,50%	3,00%	2,50%	7,00%